



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC

720040, Бишкек ш., К. Тыныстанов көч., 257
Тел.: 66-24-42, факс (0312) 62-15-20

257, К. Tynystanov st., Bishkek 720040
E-mail: mineduk@gmail.com

720040. г. Бишкек. ул. К. Тыныстанова, 257
<http://edu.gov.kg>

БУЙРУК

ПРИКАЗ

№ 307/11 2018 жылдын «16» март

Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «Ч.Айтматовдун адабий мурасы» темасында компьютердик плакаттардын сырттан өткөрүлүүчү республикалык сынагын жана «Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы илим жана техника» темасында эссенин республикалык сынагын өткөрүү жөнүндө


Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жана окуучу жаштарды илимий-техникалык чыгармачылыкка, инновациялык ишмердүүлүккө тартуу, аны мындан ары өнүктүрүү, жөндөмдүү балдарды табуу жана аларды колдоо, окуучулардын патриоттук аң-сезимин, маалыматтык активдүүлүгүн калыптандыруу максатында, **буйрук кылам:**

1. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «Ч.Айтматовдун адабий мурасы» темасында компьютердик плакаттардын республикалык сынагын сырттан жана «Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы илим жана техника» темасында эссе жазуунун республикалык сынагы 2018-жылдын 16-мартынан 12-сентябрга чейин өткөрүлсүн.
2. Сынакты өткөрүү жоопкерчилиги «Алтын түйүн» Балдардын республикалык инженердик-техникалык академиясына (Бапанова Ж.Б.) жүктөлсүн.
3. Республикалык сынактарды өткөрүүгө Жоболор бекитилсин (тиркеме-1;2).
4. Республикалык сынактарды өткөрүү жөнүндө жоболор «Кут билим» гезитине жарыялансын.
5. Облустук координаторлор, райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери, мектептен тышкары билим берүү мекемелеринин директорлору республикалык сынактарга катышуучуларды катышууну камсыз кылышсын.
6. Бюджеттик саясат жана каржылык анализ башкармалыгынын башчысына (Баймурзаев М.А.) бекитилген чыгымдар сметаларына ылайык сынакты өткөрүүнү каржылоо тапшырылсын (тиркеме-3;4).
7. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Мектепке чейинки, мектептик жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгына (Усеналиев М.Дж.) жүктөлсүн.

Статс-катчы

Ж.Ташиев

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим
министрлигинин



**Ч.Т.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «Ч.Айтматовдун адабий мурасы» темасында компьютердик плакаттардын республикалык конкурсун сырттан өткөрүү жөнүндө
ЖОБОСУ**

Иш-чаранын уюштуруучулары

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, «Алтын түйүн» Балдардын республикалык инженердик-техникалык академиясы.

Максаты жана милдети:

- жарандык позицияны өнүктүрүү жана бийик патриоттук аң-сезимди. Мекенге жана анын тарыхына болгон сүйүүнү, адамдарга болгон жароокер мамилени жана сый-урматты калыптандыруу;
- балдардын окууда, таанып-билүүдө, көркөм жана изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүндө маалыматтык активдүүлүктөрүн калыптандыруу;
- көрк байкамын, визуалдык сабаттуулугун, т.а. көркөмдүүнү көрүү жана жарата билүүсүн калыптандыруу.

Иш-чараны өткөрүүнүн убактысы

Республикалык конкурс 2018-жылдын 16-мартынан 12-сентябрга чейин өткөрүлөт. Иштер кийинки дарек боюнча 2018-жылдын 12-августуна чейин кабыл алынат: 720017, Бишкек ш., Манас проспектиси 1, БРИТА «Алтын түйүн». Электрондук почта: rdita.at@gmail.com Телефондору: (0312) 31-58-47, 31-58-74

Конкурстун катышуучулары

Конкурстка мектептерде, мектептен тышкары кошумча билим берүү мекемелеринде жана балдардын билим берүү борборунда окуган 7 жаштан 17 жашка чейинки курактагы балдар катышат. Келип түшкөн иштерди баалоо эки курактык категория боюнча ишке ашат:

- 1-категория – 10-13 жаш

- 2- категория – 14-18 жаш

Конкурстун жеңүүчүлөрү дипломдор жана эстелик байгелери менен сыйланат.

Иштерге коюлган талаптар

Конкурска сунушталуучу иштер кайсы болбосун компьютердик технологияларды колдонуу менен түзүлүшүнө жол берилет: графикалык редакторлор (Paint, Paint.net, CorelDraw, Photoshop, Flash ж.б.), программалоо (.exe, .bat, .com программалары). Иштер конкурстун темасына дал келишине жана анын аткарылышынын сапатына ылайык бааланат. Конкурстун катышуучулары плакат – бул, өзүндө үгүттөөчүлүк, маалыматтык же билим берүү максатын камтыган, өз урааны, чакырыгы ж.б.у.с. бар сүрөт болууга тийиштигин унутпоосу зарыл. Иш окуучулардын Ч.Айтматовдун чыгармалары тууралуу билимдерин чагылдырууга тийиш. Жазуучунун көңүл чордонунда – «адам жана коом» маселеси. Айтматовдун каармандары – жан дүйнөсү бийик, кайраттуу, активдүү жана заманбап доордун жароокер адамдары. Айтматов өзүн жазуучу-новатор, психологиялык портреттин чебери экендигин көрсөтө алган.


Плакаттын ылдыйкы оң бурчунда төмөнкүдөй маалыматтар милдеттүү түрдө болууга тийиш: катышуучунун фамилиясы, аты, жаш курагы, мектеби, классы, дареги; эгер иш жамаат менен аткарылса, анда чыгармачыл жамааттын аталышы көрсөтүлөт. Шрифт 12ден ашпоосу зарыл.

Иштер электрондук түрдө e-mail: rdita.at@gmail.com же БРИТА (жогоруда көрсөтүлөн) дарекке де жөнөтүлөт.

Мыкты иштер 2019-жылга карата чыгарыла турган жылнааманын иллюстрациясы катары колдонулат.

Вирус бар Flash Disk, CD дисктер конкурска кабыл алынбайт!

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим
министрлигинин



**Ч.Т.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы илим жана техника» темасында эсселердин республикалык конкурсу жөнүндө
ЖОБОСУ**

Иш-чаранын уюштуруучулары: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, «Алтын түйүн» Балдардын республикалык инженердик-техникалык академиясы.

Максаты жана милдети: Ч.Т.Айтматовдун чыгармалары аркылуу окуучу жаштарды илимий-техникалык чыгармачылыкка тартуу жана аны мындан ары өнүктүрүү, жарандык позицияны өнүктүрүү жана бийик патриоттук аң-сезимди, Мекенге жана анын тарыхына болгон сүйүүнү, адамдарга болгон жароокер мамилени жана сый-урматты калыптандыруу;

Конкурстун катышуучулары: Конкурска мектептерде, лицейлерде, колледждерде, кошумча билим берүү мекемелеринде окуган 14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы балдар катышат.

Иш-чараны өткөрүүнүн убактысы: Конкурс 2018-жылдын 16-мартынан 12-сентябрь аралыгында өткөрүлөт.

Эссени тариздөөгө коюлган талаптар: иш басылган түрдө, А-4 форматында, шрифти Times New Roman – 14, интервалы 1,5; ар бир тарабы 2 см талаача калтырылып, кеңдиги боюнча теңдештирилип; көлөмү (250 сөз) менен берилет.

Милдеттүү түрдө төмөнкүлөр көрсөтүлөт: фамилиясы, аты, мектеби, классы.

Иштерди берүүнүн мөөнөтү 2018-жылдын 12-сентябрынан кечиктирилбөөгө тийиш!!!

Кийинки дарек боюнча: Бишкек ш. Манас пр., 1 БРИТА «Алтын түйүн», 2-кабат, методкабинет.

Конкурстун жеңүүчүлөрү дипломдор жана баалуу байгелер менен сыйланат. Байланыш телефону (0312) 31-58-47.